

Жобо ИИМСИнин
Окумуштуулар кеңешинде
каралып, бекитүүгө сунушталган
Протокол № 19/3
“28” октябрь 2019-жыл



**Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институтунун (ИИМСИ) күндүзгү окуу бөлүмүндө
окуган студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдиктерди берүү боюнча
Жобо**

Кыргыз Республикасынын билим-илим жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан 2005-жылдын 27-октябрындагы №709/1 буйругу менен бекитилген “Кыргыз республикасынын ЖОЖнун, атайын кесиптик билим берүүчү орто окуу жайларынын студенттерине окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүү боюнча бирдиктүү мамиле жөнүндөгү” көрсөтмөсүнө ылайык, Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институту (ИИМСИ) “Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, укуктук-нормативдик актыларынын негизинде студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүүнүн төмөнкүдөй тартибин киргизет:

1. Жалпы жоболор

- 1.1. Окуу төлөмдөрүнө жеңилдик берүү жаңы окуу жылдын 15-октябрына жана экинчи жарым жылдыкта 15-мартка чейин жүргүзүлөт.
- 1.2. Ректордун буйругу менен түзүлгөн социалдык жеңилдиктер боюнча комиссия окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик алуу үчүн берилген иш кагаздарын карап чыгып, комиссия чечимин окуу жайдын жетекчисине сунуштайт.
- 1.3. Окуу төлөмдөрүнөн бошотуу окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде ректордун буйругу менен бекитилет.
- 1.4. Күндүзгү бөлүмдө окуган төмөнкү категориядагы студенттерге жеңилдиктер берилет:
 - КР “Билим берүү жөнүндө” мыйзамынын (№92, 30-апрель, 2003-жыл) 51 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык чет өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздар үчүн Кыргызстандын жарандары катарында окуу төлөмдөрүнүн төлөгөн студенттер катары (Окуу жайдын тарифи боюнча, 55% эсебинде) окуу жылында коюлган окуу акысынын негизинде;
 - ИИМСИнин спорт жаатында даңазалаган спортсмендер Азия, дүйнөлүк чемпионаттарда жана олимпиадада, дүйнөлүк универсиадаларда олимпиадалык оюндардын түрлөрү боюнча чемпион болушкан студенттерге окуу жайдын мүмкүнчүлүгүнө карата көрсөтүлөт.

2. Социалдык жеңилдик алууга керектелүүчү негизги иш-кагаздар

- 2.1. Негизги документтер:
 - ректордун наамына жазылган арыз;
 - паспорттун копиясы;
 - башка иш кагаздары (үй-бүлөсү тууралуу тактама, мыйзамдуу өкүлдөр тууралуу маалыматтар);
- 2.2. ИИМСИнин спорт жаатында даңазалаган спортсмендер Азия, дүйнөлүк чемпионаттарда жана олимпиадада, дүйнөлүк универсиадаларда олимпиадалык оюндардын түрлөрү боюнча чемпион болушкан студенттер:
 - ректордун наамына жазылган арыз;

-туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспортунун көчүрмөсү
-спорт боюнча байгелүү орунду алгандыгын далилдеген документтин көчүрмөсү
(Диплом, күбөлүк, орден жана медалдардын ж.б. документтердин көчүрмөсү)
Жогорудагы аталган бардык иш кагаздарын туура, аныктыгы үчүн социалдык жеңилдиктер боюнча комиссиянын төрагасы (төрайымы) жооптуу болот.

3. Жеңилдиктерди берүүнүн тартиби

- 3.1. Жеңилдиктер бир гана окуу жылына берилет (Документтер ар окуу жылында кайрадан комиссияга кою жолу менен)
- 3.2. Жеңилдик алууну каалаган студенттердин арыздарын кароо үчүн атайын социалдык жеңилдиктер боюнча комиссия кеңешме өткөрүп, чечим кабыл алат. Чечим ИИМСИнин Окумуштуулар кеңешинде каралып, бекитилет.
- 3.3. Бекитилген чечимге социалдык жеңилдиктер боюнча комиссиянын төрагасы (төрайымы) ректордун наамына билдирүү жолдойт. Билдирүүнүн негизинде окумуштуулар кеңешинде каралып ректор буйрук чыгарат.
- 3.4. Окуу төлөмдөрүнөн бошотуу окуу жайдын Усатвына ылайык каржылык мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле студенттин, ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) материалдык абалын эске алуу менен жүргүзүлөт.
- 3.5. Жобого туура келбеген студенттердин арызы канааттандырылбайт.

4. Социалдык жеңилдиктер боюнча комиссиянын курамы

- 4.1. ИИМСИнин социалдык жеңилдиктер боюнча комиссиясынын курамына төмөнкүлөр кирет:
 - Окуу иштери боюнча проректор+ – комиссиянын төрагасы (төрайымы);
 - окуу бөлүмүнүн башчысы – мүчө;
 - ИИМСИнин башкы эсепчиси – мүчө;
 - ИИМСИнин кесиптик кошундун төрагасы (төрайымы) – мүчө;
 - жаштар комитетинин төрагасы (төрайымы) – мүчө;
 - юрист